



Директор

Э.Н.Конокбаева

С.Сыдыгалиев атындагы толук эмес орто мектебинин

Директор алдындагы кенешме жөнүндө Жобо

## 1. Жалпы жоболор

- 1.1. Мектепти коллегиялуу башкаруудагы формалардын бири директор алдындагы кенешме болуп саналат жана анын максаты педагогикалык кенешме аралығындагы башкарууну камсыздайт. Директор алдындагы кенешме мектеп администрациясынын планын жана көзөмөлүн камсыздайт.
- 1.2. Директор алдындагы кенешме коллегиялуу кароо менен мектепти башкаруу чечимин кабыл алат.
- 1.3. Кенешменин ишмердүүлүгүндө мыйзамдуулук, башкаруунун борборлоштурулушу, маселelerди чечүүдө, чечимдерди кабыл алууда мүчөлөрүнүн төң укуктуулугу, чечимдерди аткаруудагы өз алдынча жана жоопкерчилик менен мамилеси жүргүзүлөт.
- 1.4. Жобо кенешменин укуктук статусун, калыптануу тартибин жана ишмердүүлүгүн аныктайт.
- 1.5. Кенешме өзүнүн ишмердүүлүгүндө төмөндөгүлөргө таянып жетектейт:
  - КР “Билим берүү жөнүндөгү “ мыйзамына;
  - КР Жалпы мектептеринин типтүү Жоболоруна;
  - мектептин Уставына;
  - мектептин жылдык планына;
  - мектептин директорунун көрсөтмө жана буйруктарына;
  - ченемдик-укуктук актыларга;
- 1.6. Жобо кенешменин максатын, милдеттерин аныктайт.
- 1.7. Кенешме ишмердүүлүгүн Жобонун негизинде жүргүзөт.
- 1.8. Кенешме дайыма иш жүргүзгөн директор алдындагы коллегиялуу орган болуп саналат.

## 2. Директор алдындагы кенешменин максаты жана функциясы.

- 2.1. Кенешме мектептин ишмердүүлүгүндөгү маселелерди коллегиялуу карайт жана талкуулайт, аны ишке ашырууга сунуштарды иштетип чыгарат.
- 2.2. Кенешме директордун функционалдык милдеттерин аткарууда жана мектептин өнүгүшүнө таасирин тийгизет.
- 2.3. Кенешменин максаты:
  - мектептин ишинин эффективдүүлүгүн жогорулатууга багыттоо жана комплекстүү иш-чараларды иштетип чыгуу, ишке ашыруу;
  - педагогикалык кызматкерлерге эффективдүү эксперттик баа жана анализ берүү;
  - окуучулардын текшерүү сrezderi, тестирлөө, административдик текшерүү, ж.б.процедуралар боюнча билим сапатына анализ жүргүзүү;
  - окуучулардын мектеп документацияларынын жүрүшүнө анализ жүргүзүү: класстык журналдар, текшерүү жана жумушчу дептерлери, күндөлүктөрүнө;
  - педагогикалык кызматкерлерди билим берүү жаатындагы ченемдик документтер, методикалык каттар, педагогика жана психология багытындагы жаңылыктар менен тааныштыруу;

2.4. Кенешмс төмөнкү функцияларды жургүзөт:

- мектептин тактикалык планын талкуулайт жана коррекциялайт;
- мектептин ишмердүүлүгүндөгү сунуштоочу мүнезүндөгү стратегиялык жана уюштуруу маселелерин талкуулайт жана чечим чыгарат;
- мектептин структурасын башкарууну өркүндөтүү сунуштарын иштетип чыгарат;
- мектептин ишмердүүлүгүндөгү маселелерди талкуулайт;
- мектеп ичиндеги текшерүүлөрдүн жыйынтыгын жана чечин талкуулайт;
- мектептин негизги ишмердүүлүгүнүн жана жылдык планынын проектисин карайт, ошондой эле жылдык пландын аткарылышынын отчетторунун проектисин,иштетип чыгаруу чечимдерин жана проектини сунуштайт;
- окуу-тарбия процессин жана илимий-методикалык иштерди өркүндөтүүнү карайт;
- билим берүүдөгү актуалдуу көгөйлөрдү талкуулайт;
- педагогордун аткаруучулук тартип деңгээлин.квалификациялык деңгээлдерин жогорулатуу, ишмердүүлүктөрүн өркүндөтүүгө карата сунуштарды жана маселелерди карайт;
- мектептин ишмердүүлүгүндөгү кемчиликтөрди табат жана идеяларды издейт;
- башкаруучулук чечим чыгарууну көзөмөлгө алат;
- башкаруучулук чечимдерди кабыл алууну аткарууну уюштурат;
- башкаруучулук чечимдерди кабыл алуучулардын катышууларын баалайт;

2.5. Директор алдындагы кенешменин функцияларын аткаруу методдору:

- мектеп администрациясынын маалыматы талкууланат;
- документтерди жана иш-чараларды иштеп чыгат,кенешменин катышуучулары маселелерди талкуулайт жана сунуштайт;
- администрация жана мугалимдердин милдеттерин бөлүштүрөт;
- кабыл алынган иш-чара жана документтердин аткарылыш процессин үйрөнөт , аткаруучулардын отчетун алат;
- аткарылган чечимдерди баалайт жана анализдейт;

2.6. Кенешме мектептин компетенциясына кирген бардык маселелерди чечет.

### **3. Кенешменин курамы жана калыптануу тартиби.**

3.1. Кенешменин башчысы мектептин директору, башчысынын орун басары- окуу бөлүм башчысы болуп саналат.

3.2. Кенешменин ишине бардык педагогикалык жамаат же айрым педагогдор катыша алат.

3.3. Кенешмеде каралуучу маселелерге жараша билим берүү процессинин катышуучулары окуучулар, ата-энелер ( мыйзамдуу өкүлдөрү) жана башка кызыктар болгон субъектер катыша алат.

3.4. Кенешме өзүнүн ишмердүүлүгүн кенешмеде кабыл алынган жана башчы тарабынан бекитилген иш-план менен жүргүзөт. Кенешме өзүнүн компетенциясындагы тез арада чечилүүчү маселелер боюнча өткөрүлө берет.

3.5. Кенешменин башчысы:

- кенешменин ишмердүүлүгүн жетектейт;
- кенешменин мүчлөрүнүн ортосундагы милдеттерди бөлүштүрөт;
- кенешме кабыл алган чечимдерди бекитет жана аларды аткрууну уюштурууну камсыздайт;
- планда жок кенешмени чакырат;
- кенешменин чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдөйт;

- 3.6. Кенешменин катчысы мектептин директорунун байругу менен дайындалат.
- 3.7. Кенешменин катчысынын ишмердүүлүгүн уюштуруу үчүн:
- кенешмеге материалдарды даярдайт;
  - кенешмеге чечимдердин проектисин иштетип чыгып, уюштурат жана алардын аткарылышынын көзөмөлүн жүзүгө ашырат;
  - кенешменин күн тартибине докладчики, жарыш сөзгө чыгуучуну көрсөтөт,
  - кенешмеге катышуучулардын тизмесин түзөт;
  - кенешменин жүрүш токтомун кагазга түшүрөт;
  - мектептин директоруна маселени кенешмедин кароодон алып салууну сунуштайт;
- 3.8. Мектептин директору кенешменин ишинин регламентин бекитет.
- 3.9. Кенешмени башчы жүргүзөт, эгерде башчы жок болсо, орун басары жүргүзөт.
- 3.10. Кенешменин чечими катышкан көпчүлүк добуш менен кабыл алынат, токтом менен жүргүзүлөт.
- 3.11. Кенешмеде катышкан бардык катышуучулар талкууга, чечимге тен укуктуулук менен катыша алышат. Кенешмеде чечимди кабыл алууда бардык катышуучу маккул эмес болсо, өзүнүн оюн кат жүзүндө кайрылып, билдири алат жана токтомго түшүрүлөт.

#### **4. Кенешменин негизги ишенимдері**

- 4.1. Жободо караган маселelerди чечүүдө, кенешме томендөгүлөргө укутуу:
- өзүнүн компетенциясынын чегинде чечимдерди кабыл алууга;
  - кенешменин ишмердүүлүгүндөгүн камсыздоодо маалыматтарды белгилүү тартипте сураганга;
  - кенешменин компетенциясындагы маселelerди чечүү үчүн жумушчу группаны түзүү жана аладын иш тартибин аныктаганга;
  - кенешмеде мектептин ишмердүүлүгүнө байланышкан каржылоочу- чарбалык ишмердүүлүктүү билим берүү процессине тийешелүү маселelerин уюштурууда кызматчыларды угууга;
  - кенешменин компетенциясында тийешелүү маселelerдин тартибин коюуну сунуштайт;
- 4.2. Кенешме мыйзам чегинде чечимдерди кабыл алат, администрациянын жана педагогикалык кызматкерлердин кесипчилик ишмердүүлүгүнө негизсиз кийлигишүүгө тоскоолдук жаратат.

#### **5. Кенешмени даярдоо жана өткөрүү тартиби**

- 5.1. Кенешме 1 айда 1 жолу өткөрүлөт кээде тез арада маселени чечүү болгондо гана).
- 5.2. Катчы кенешмеде каралуучу маселelerди пландаштырып, катышуучуларга жеткирет.
- 5.3. Кенешмени даярдоо иши окуу бөлүм башчысына милдеттендирилөт.
- 5.4. Жооптуу адам кенешмени өтүүгө 2 күн калганда аныктайт, керектүү болгондо кенешменин күн тартибин жана катышуучулардын курамын директор менен мкулдашат.

#### **6. Кенешменин токтомун жазуу тартиби**

- 6.1. Директор алдындағы кенешмеге 3 күн калганда окуу бөлүм башчысынын таасири менен катчы каралуучу маселelerдин токтомунун, чечимдердин проектисин даярдайт жана директорго кол коюуга сунуштайт. Токтомдун, чечимдин проектисин түзүүгө башкадагы педагогикалык кызматкерлер тартылса болот.
- 6.2. Мектеп директору тарабынан аныкталып, кенешменин токтомуна конкреттүү аткаруучулардын ишинин мөөнөтү коюлат.